

"Берекет Банк" ЖАК
2026-жылдын 31-июльга карата
ФИНАНСАЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ (кошо алганда)

	Отчетный период	Отчетный период
	31 июль 2026 г (миң сом менен)	31 декабрь 2025 г (миң сом менен)
АКТИВДЕР		
Акча каражаттары	9 752	43 336
КРУБдагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер	236 650	1 000 000
Банктардагы жана башка финансылык институттардагы каражаттар	30 031	0
Төлөөгө чейинки кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар	527 051	0
Банктарга жана башка финансы-кредиттик уюмдарга берилген кредиттер	344 253	
Кардарларга берилген кредиттер	8 420	
<i>Кредиттер боюнча резервдер</i>	(5 885)	0
Кардарларга берилген таза кредиттер	346 788	0
Негизги каражаттар	13 732	2 823
Материалдык эмес активдер	76 730	52 144
Пайдалануу укугу түрүндөгү актив	0	0
Башка активдер	45 891	8 437
<u>ЖАЛПЫ АКТИВДЕР</u>	<u>1 286 625</u>	<u>1 106 739</u>
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		
<u>МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</u>		
Кардарлардын каражаттары	154 412	0
Банктардын жана башка финансы-кредиттик уюмдардын эсептери жана депозиттери.	1 432	0
Кредиторлордун эсептери	0	0
Салыктык милдеттенмелер	375	
Эсептелген милдеттенмелер	5 970	0
Субординацияланган карыз	122 220	122 220
<u>ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</u>	<u>284 409</u>	<u>122 220</u>
<u>КАПИТАЛ</u>		
Акционердик капитал	1 000 000	1 000 000
Өткөн отчеттук жылдын пайдасы (зыяны)	(15 481)	(15 481)
Учурдагы жылдын пайдасы (зыяны)	17 697	0
<u>ЖАЛПЫ КАПИТАЛ</u>	<u>1 002 216</u>	<u>984 519</u>
<u>ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</u>	<u>1 286 625</u>	<u>1 106 739</u>

Башкарманын төрагасы

Башкы эсепчи



Сагындыков Ж.Ж.

Токтоналиева А.Ж.

"Берекет Банк" ЖАК
ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2026-жылдын 31 июльга карата (кошо алганда)

	Отчетный период 31 июль 2026 г (миң сом менен)	Отчетный период 31 декабрь 2025 г (миң сом менен)
Пайыздык кирешелер	48 515	0
Пайыздык чыгашалар	(558)	0
Пайыздык активдердин баасынын төмөндөшүнө резерв түзүү	(5 885)	
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	42 072	0
Комиссиялык кирешелер	(1 470)	0
Башка пайыздык эмес кирешелер.	68 793	25
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	67 323	(25)
<u>ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР</u>	109 395	(25)
<u>ОПЕРАЦИЯЛЫК жана АДМ ЧЫГАШАЛАР</u>	(91 698)	(15 456)
Салык салууга чейинки пайда	17 697	(15 481)
Пайда салыгы	0	0,00
<u>ТАЗА ПАЙДА/(ЗЫЯН)</u>	17 697	(15 481)

Башкарманын төрагасы

Башкы эсепчи



Сагындыков Ж.Ж.

Токтоналиева А.Ж.

МААЛЫМАТ

2026-жылдын 1-сентябрына карата
экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө

Экономикалык ченемдердин жана көрсөткүчтөрдүн аталышы	Ченемдин/көрсөткүчтүн белгиленген мааниси	Ченемдин/көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпоого тийиш	11,9%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20%дан ашпоого тийиш	
Банк менен байланышы жок банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпоого тийиш	0,3%
Банк менен байланыштуу банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20%дан ашпоого тийиш	
Жалпы капиталдын жетиштүүлүгүнүн (адекваттуулугунун) коэффициенти (K2.1)	12%дан кем эмес	407,6%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүгүнүн (адекваттуулугунун) коэффициенти (K2.2)	7,5%дан кем эмес	398,1%
Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүгүнүн (адекваттуулугунун) коэффициенти (K2.3)	6%дан кем эмес	350,9%
Лeverаж (K2.4)	6%дан кем эмес	89,1%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45%дан кем эмес	120,5%
Банктын капиталдык кошумча кору («капитал буфери» көрсөткүчү)		407,6%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")		407,6%

Башкарманын төрагасы

Башкы эсепчи



Сагындыков Ж.Ж.

Токтоналиева А.Ж.